

Кубанычбеков Эрнист Кубанычбековичтин “Тышкы экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн негизинде региондордун социалдык-экономикалык өнүгүү деңгээлин көтөрүү (Жалал-Абад облусунун материалында) деген темада 08.00.05 – «Тармактык экономика» адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иши боюнча Ош мамлекеттик университетинин жана Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин алдындагы экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча К 08.22.656 диссертациялык кеңешинин эксперттик комиссиясынын мүчөсү, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Исраилов Тимур Мурзабековичтин

КОРУТУНДУСУ

Изденүүчү Кубанычбеков Эрнист Кубанычбекович тарабынан даярдалган диссертацияны жана изденүүчүнүн жарык көргөн эмгектерин карап чыгып, төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. Диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алууга укук берилген адистикке иштин дал келиши.

Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн сунушталган диссертация диссертациялык кеңештин профилине туура келет.

Бул диссертациялык изилдөө Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде региондордун социалдык деңгээлин көтөрүү маселелери изилденген. Кыргызстандын экономикасын нормалдуу иштешин аныктаган эн негизги фактору - бул региондогу мамлекеттер менен тушунуктуу, тушумдуу кызматташуу жана кызыкчылыктардын балансын табууга таянган мамилелерди сактоону жана онуктурууну талап кылат, бул жагдай теманы тандоону аныктаган, ал толугу менен 08.00.05 – «Тармактык экономика» адистигинин паспортуна толук жооп берет.

2. Диссертациянын изилдөө темасынын актуалдуулугу

Илимий адабиятта аймактык биримдиктин пайда болушунун үч негизги себептери бөлүнүп көрсөтүлөт: мамлекеттердин географиялык жакындыгы жана экономикалык, социалдык жана маданий кызыкчылыктарынын бирдиктүүлүгү ушундай кооперацияга барууну жаратат; конституциялык биримдик идеясы; пайдалуулугуна карата тандап алуу, анын саясий авторлору мүчөлүктүн чыгымдары менен кирешелерин талдап чыккандан кийин, эгер анын чыгымдары алынчу кирешелеринен аз болсо, анда бир эле учурда анын экономикалык аспектиге өтүшү ыкчамдалып кетиши мүмкүн делинет. Изилдөөчүлөрдүн ортосунда аймактык алакалашуунун күчөшү жана мүмкүнчүлүктөрү, эркин сооданын глобалдык келечеги да талкууга алынып жатат. Изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү эл аралык соода-экономикалык мамилелердин кеңейиши баалардын төмөндөшүнө, жумуш орундарынын көбөйүшүнө, сунушталган продукциялардын ассортиментинин кеңейишине жана тейлөөлөрдүн сапаттарынын жакшырышына алып келет, ошонусу менен калктын турмушунун сапаттуу жакшырышын жаратат деген ойду карманышат. Бул изилдөөчүлөр мүмкүн болчу аймактык ассоциялар менен байланышкан кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү түзүмдүк таасирлерди көрсөтүшөт: ири сериялуу өндүрүш, адистешүү менен атаандашуунун таасири өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу багытында иштеп, ноу-хауны колдонууну күчөтөт жана өндүрүштүн пайдалуу жана таасирлүү уюштурулушун камсыз кылат. Натыйжада, экономиканын реалдуу секторундагы эмгектин өндүрүмдүүлүгү артат. Изилдөөчүлөр рынокту ачуунун дайыма өзгөрүп турушу кошуна өлкөлөр үчүн улуттук экономиканын атаандаштыгы жөнүндөгү маселени көтөрүүгө мажбурлайт. Улуттук өндүрүш кубаттуулугун кыйла күчтүү башка аймактык ассоциялардын мүчө-өлкөлөрүнүн атаандаш - ишканаларынын сиңирип кетүү мүмкүнчүлүгүнөн улам улуттук чарбалык саясаттын автономиясы да, ошондой эле жумушчу орундары да жоголуп кетүү коркунучунда калышы

2. Диссертациянын изилдөө темасынын актуалдуулугу

Илимий адабиятта аймактык биримдиктин пайда болушунун үч негизги себептери бөлүнүп көрсөтүлөт: мамлекеттердин географиялык жакындыгы жана экономикалык, социалдык жана маданий кызыкчылыктарынын бирдиктүүлүгү ушундай кооперацияга барууну жаратат; конституциялык биримдик идеясы; пайдалуулугуна карата тандап алуу, анын саясий авторлору мүчөлүктүн чыгымдары менен кирешелерин талдап чыккандан кийин, эгер анын чыгымдары алынчу кирешелеринен аз болсо, анда бир эле учурда анын экономикалык аспектиге өтүшү ыкчамдалып кетиши мүмкүн делинет. Изилдөөчүлөрдүн ортосунда аймактык алакалашуунун күчөшү жана мүмкүнчүлүктөрү, эркин сооданын глобалдык келечеги да талкууга алынып жатат. Изилдөөчүлөрдүн көпчүлүгү эл аралык соода-экономикалык мамилелердин кеңейиши баалардын төмөндөшүнө, жумуш орундарынын көбөйүшүнө, сунушталган продукциялардын ассортиментинин кеңейишине жана тейлөөлөрдүн сапаттарынын жакшырышына алып келет, ошонусу менен калктын турмушунун сапаттуу жакшырышын жаратат деген ойду карманышат. Бул изилдөөчүлөр мүмкүн болчу аймактык ассоциялар менен байланышкан кыска мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү түзүмдүк таасирлерди көрсөтүшөт: ири сериялуу өндүрүш, адистешүү менен атаандашуунун таасири өндүрүштүк чыгымдарды кыскартуу багытында иштеп, ноу-хауны колдонууну күчөтөт жана өндүрүштүн пайдалуу жана таасирлүү уюштурулушун камсыз кылат. Натыйжада, экономиканын реалдуу секторундагы эмгектин өндүрүмдүүлүгү артат. Изилдөөчүлөр рынокту ачуунун дайыма өзгөрүп турушу кошуна өлкөлөр үчүн улуттук экономиканын атаандаштыгы жөнүндөгү маселени көтөрүүгө мажбурлайт. Улуттук өндүрүш кубаттуулугун кыйла күчтүү башка аймактык ассоциялардын мүчө-өлкөлөрүнүн атаандаш - ишканаларынын сиңирип кетүү мүмкүнчүлүгүнөн улам улуттук чарбалык саясаттын автономиясы да, ошондой эле жумушчу орундары да жоголуп кетүү коркунучунда калышы

мүмкүн. Анткени, глобалдык соода да, ошондой эле аймактык алакалашуу да туруктуу инновациялык иш-аракеттердин, кадрларды окутуу жана кайрадан окутуу зарылдыгы менен коштолуп турат. Аталган алакалашуу жана анын таасирдүүлүгү жөнүндөгү маселелер биздин атактуу илимпоздор Ш. М. Мусакожоевдин, А.З.Закировдун, Т. К. Койчуевдин, С.А.Омурзаковдун, Г.К.Ташкулованын, А.З.Зулпукаровдун, А.М.Ташбаевдин, Ч.К. Райымбаевдин жана башкалардын эмгектеринде каралган.

Эл аралык жана аймактык алакалашуунун жүрүшүнүн тереңдетилген теориялык аспектери ЕврАзЭСке кирген мамлекеттердин белгилүү окумуштуулары Л.И.Абалкиндин, К.Л.Астаповдун, А.С.Булатовдун, О.Т.Богомоловдун, Н. Зиядуллаевдин, А.П. Киреевдин, В. К. Ломакиндин, Л.И.Луценконун, В.Леонтьевдин, М.М.Максимованын, О.Т.Порохоровскийдин, В.Е.Рыбалкиндин, К.А.Семеновдун, А.В.Сидоровичтин, С.А.Ситаряндун, А.Спициндин, Е.С.Строевдин, М.Уваровдун, Л.С.Черныйдын, Ю.В.Шишковдун жана башкалардын эмгектеринде чагылдырылган. Ошону менен бирге белгилеп коюшубуз керек, алакалашуунун жүрүшүнө арналган көптөгөн жарык көргөн материалдарга карабай, жалпысынан Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштарды, аймактык алакалашуу кызматташтыгынын таасирлүү багыттары жана формалары, аймактын өнүгүшүндөгү инновациялык аракеттердин ролу жөнүндө бирдиктүү ой-пикир изилдоолор жок. Ошондуктан, Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык жактан жеткиликтүү иштелип чыкпагандыгы жана алардын региондордун социалдык денгээлин көтөрүү багытында изилдөөнүн темасын, ушул иштин максатын менен милдеттерин, анын түзүлүш ыңгайын аныктоого мүмкүндүк берди.

3. Диссертациянын илимий жаңылыгы

Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык маселелери менен

ушул багыттагы дүйнөлүк тажрыйбаны изилдөө, ошондой эле аларды Кыргызстандын региондору үчүн пайдалануунун мүмкүнчүлүгү изилденди.

Тышкы экономикалык байланыштардын жана алакалашуунун жүрүшүнүн негизги багыты менен формасы аныкталып, Кыргызстандын Борбордук Азия аймагынын өлкөлөрү жана ЕАЭБтин катышуучу өлкөлөрүнүн алакалашуудагы негизги орду талданды, ошол мамилелердин артыкчылыктуу жактары жана бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин келечеги изилденди.

4. Диссертациянын темасынын артыкчылыктуу илимий багыттар, негизги илимий программалар (долбоорлор), окуу жана илимий мекемелер тарабынан жүргүзүлүп жаткан негизги изилдөө иштери менен байланышы.

Диссертациялык изилдөө демилгелүү (инициативдик) болуу менен, иштин темасы Кыргызстандагы жалпы илимий жана мамлекеттик изилдөө программаларына шайкеш келет. Ошондой эле, бул иш 2013-2019-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы, 2025-жылга чейинки экономикалык өнүгүүнүн инновациялык модернизациясынын стратегиясы жана 2035-жылга чейинки экономикалык өнүгүүнүн инновациялык модернизациясынын концепциясы менен тыгыз байланышы бар.

5. Диссертациянын максаты

Эмгектин негизги максаты Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык жактан жеткиликтүү иштелип чыкпагандыгын эске ала туруп, алардын региондордун социалдык денгээлин көтөрүү багытында изилдөө болуп саналат. Азыркы, ааламдашуунун өлкөлөргө тийгизген таасиринин күчөп бараткан шарттарында, өлкөнүн экономикалык өнүгүшүнүн келечегине, туруктуу атаандаштыкты түзүүгө, улуттук коопсуздукту камсыз кылууга карата жаңыча ой жүгүртүү менен кароо муктаждыгы жаралып отурат. Азыркы жаралган КОВИД-19 шартында экономикалык кризис

транзиттик экономикалуу өлкөлөрдүн, аларга ортоазия өлкөлөрү да кирет, өнүгүү жолундагы көйгөйлөрүн курчутту. Азыркы учурдагы, өлкөнүн экономикалык атаандаштык мүмкүнчүлүгү, анын экономикасынын инновациялык деңгээлинин камсыздыгына көз каранды болуп турган шарттар, транзиттик өлкөлөрдүн алдына инновациялык экономиканы түзүүдөгү татаал милдеттерди койду, анын ийгиликтүү чечилиши Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү алакалашуунун, экономикалык өнөктөштүктүн артыкчылыктарын орду менен пайдаланууну талап кылат. Диссертациялык изилдөөгө коюлган максатка жетүү үчүн төмөнкү милдеттерди чечүү зарыл:

1. Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык маселелери менен ушул багыттагы дүйнөлүк тажрыйбаны изилдөө, ошондой эле аларды Кыргызстандын региондору үчүн пайдалануунун мүмкүнчүлүгүн изилдөө;
2. Тышкы экономикалык байланыштардын жана алакалашуунун жүрүшүнүн негизги багыты менен формасын табуу, Кыргызстандын орто азия аймагынын өлкөлөрү жана ЕАЭБтин катышуучу өлкөлөрүнүн алакалашуудагы негизги ордун талдоо жана аныктоо, ошол мамилелердин артыкчылыктарын жана бирдиктүү экономикалык мейкиндиктин келечегин карап чыгуу ;
3. Кыргыз Республикасынын ЕАЭБтин алкагындагы иш-аракеттеринин негизги багыттарын, алакалашуунун жана ааламдашуунун Кыргызстандын региондоруна, алсак Жалал-Абад облусунун социалдык-экономикалык өнүгүшүнө тийгизээр таасирин карап чыгуу, Кыргыз Республикасынын келечектеги тышкы экономикалык саясатынын өнүгүшүнүн негизги багыттарын аныктоо;
4. Борбордук Азия мамлекеттери менен биргеликте Жалал-Абад облусунда жашаган калктын социалдык маселелерин чечүү багытында жаратылыш ресурстарын пайдалануу боюнча сунуштарды иштеп чыгып, суу-энергетика ресурстарын пайдалануунун экономикасын чыңдоо максатында алардын экономикалык-уюштуруу жана башкаруу маселесине байланыштуу абалын

- андан ары жакшыртуу жоболору негиздеп иштеп чыгуу жана чарбалардын жана ишканалардын иш-аракеттеринин анализинин негизинде суу-энергетика ресурстарын пайдалануунун экономикалык натыйжалуулугун көрсөтүп келечектеги иштеп чыгарылган электр энергиясын туура пайдалануу жана божомолдоо негизинде башкарууну жакшыртуунун жолдорун аныктоо;
5. Борбордук Азия мамлекеттери менен шериктештик мамилелердин алкагында Жалал-Абад облусунда иштеп чыгарылган энергетика ресурстарын натыйжалуу пайдаланууну башкарууну уюштуруунун өзгөчөлүктөрүн жана алар менен шартталган маалыматтык камсыздоону керектөөнү изилдөө, ошондой эле иштелип чыгылган энергияны керектөөчүлөргө жеткирүү боюнча көп максаттуу башкаруу концепциясын негиздөө жана типтүү максаттардын түзүмүндөгү башкаруу маселелердин комплексин аныктоо;
 6. Кыргыз Республикасынын суу-энергетика ресурстарын пайдалануунун алкагында алакалашуу жана кызматташуу Кыргызстан жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн көптөгөн маселелерин чечип бере ала турганын аныктоо жана формалдуу алакалашуунун өнүгүшүнө тикелей, ошондой эле кыйыр таасир тийгизген экономикалык иш-аракеттин жалпы шарттарынын өзгөрүшүнүн ар бир мамлекетке тийгизген таасиринин мүнөздөрүн тактоо, аймактык мыйзам ченемдүүлүгүнүн жалпы жаратылышын көрсөтүү, алардын жүрүшүнүн өзгөчөлүктөрүн бөлүп көрсөтүү.
 7. Кыргыз Республикасынын Токтогул суу сактагычынын жана суу-энергетика ресурстарын пайдалануунун алкагында Орто Азия мамлекеттеринин аймагындагы экономикалык жаңылануунун өз ара аракеттенүүсүнүн негизи катары формалсыз алакалашуунун чектерин талдоо, алардын саясий-экономикалык тутумдарынын өзгөчөлүктөрү менен байланышкан жүйөөлүү негиздерин аныктоо.

6. Коргоо үчүн берилген диссертациянын негизги жоболору:

Изилдөөдө азыркы илимдин регионалдык экономикага тийгизген таасири жөнүндөгү теориясын жана методологиясын өнүктүрөт, түшүнүк

жана аналитика аппаратын кеңейтет. Изилдөөнүн натыйжасында алынган тыянактар Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык ишканаларды башкаруунун аймактык алкагында экономикалык механизмдердин негизги жоболорун тактайт жана толуктайт. Изилдөөдөгү ишканаларга болгон регионалдык башкаруу модели, ишкердикти модернизациялоону жана өзгөрүүлөрдү изилдөөдө комплекстүү кароого мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле, изилдөөдө алынган илимий натыйжаларды жүзөгө ашырууну келечекте Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык маселелери менен ушул багыттагы дүйнөлүк тажрыйбаны пайдалануунун мүмкүнчүлүгү багытындагы ишканалардын экономикасын башкарууну тереңдетүүдөгү инфраструктуранын өнүктүрүүгө багытталган инвестицияларды тартууда жана интеграциялык долбоорлорду ишке ашырууда колдонсо болот.

8. Изденип алуучунун жеке салымы. Бул диссертациялык иштеги Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык маселелери менен ушул багыттагы дүйнөлүк тажрыйбаны изилдеп, ошондой эле аларды Кыргызстандын региондору үчүн пайдаланууну башкаруунун теоретикалык-методологиялык жана практикалык тажрыйбасы аныкталды жана ишканалардын экономикасынын башкарууну натыйжалуулугун аныктоочу индикаторлорунун экономикалык-математикалык модели иштелип чыгылды.

9. Алынган натыйжалардын практикалык мааниси Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде аймактык экономикалык көйгөйлөрүнүн теоретикалык маселелери менен ушул багыттагы дүйнөлүк тажрыйбаны изилдөө, ошондой эле аларды Кыргызстандын региондору үчүн пайдалануунун мүмкүнчүлүгү багытындагы ишкердикти башкаруу мейкиндигинде экономиканы өнүктүрүү тууралуу методологиялык принциптердин жана конкреттүү практикалык сунуштардын иштелип

чыккандыгында. Диссертациянын теоретикалык жоболорун, негизги тыянактарын жана сунуштарын мамлекеттик саясатты түзүүдө жана ишкердик институттарынын ишмердүүлүгүнүн тактикасын жана саясатын иштеп чыгууда колдонсо болот. Изилдөөнүн кээ бир аспектилери илимий-изилдөө жумуштарында жана курстарды окууда колдонулса болот.

Диссертацияда камтылган илимий иштелмелер Кыргызстандын ЖОЖдорунун окуу процессинде “Экономика”, “Улуттук экономика”, “Микроэкономика”, “Макроэкономика” сыяктуу окуу дисциплиналарын окутууда колдонулушу мүмкүн.

9. Авторефераттын диссертациянын мазмунуна шайкештиги.

Авторефераттын белгиленген максаттарга жана милдеттерге, диссертациялык иштин бөлүмдөрүнүн жана пунктчаларынын мазмунуна толук шайкештиги.

10. Кемчилдиктер:

1. Теманын актуалдуулугу өтө узун берилген.
2. Диссертацияда коргоого алып чыгылуучу жоболор чагылдырылган эмес.
3. Диссертациянын “КР Токтогул суу сактагычынын Акс районунун ичкен сууну пайдалануучу чарбасынын мисалында долбоордук экономикалык башкаруу ыкмаларынын жардамы менен келерки мезгилге божомолдоо” – деген 2-бапындагы 4-бөлүмү темага тиешеси жок.
4. Диссертациянын 3.2 Токтогул суу сактагычынын алкагында Нарын каскадына иштеп чыгарган электроэнергиясын болгон сарптоолорун түзүмүн модельдөөнүн базасында оптималдаштыруу бөлүмү темага байланышы жоктой.
5. Диссертациялык иште өтө көп стилистикалык жана орфографиялык катачылыктар кездешет.

11. Сунуштар:

1. Теманын актуалдуулугун кыскартуу зарыл.
2. Диссертацияда коргоого алып чыгылуучу жоболор чагылдыруу абзел
3. Диссертациянын 2.4 бөлүмүн темага жакындатуу керек же алып салуу керек.
4. Диссертациянын 3.2 бөлүмүнөн өстөнөн иштөө керек.
5. Стилистикалык жана орфографиялык каталарды оңдоо зарыл.

12. Рекомендациялар:

Кубанычбеков Эрнист Кубанычбекович диссертациялык ишинин негизинде төмөнкү дайындоолорду сунуш кыламын:

- Жетектөөчү мекеме катары М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин “Экономика жана каржы” кафедрасы, Дареги: 723503, Ош шаары, Н. Исанова 81.

Биринчи оппонент - Турдиев Талаай Исраилович экономика илимдеринин доктору, доцент, Россия Славян мамлекеттик университетинин доценти, Ош шаары

1. Макалалар ...

Экинчи оппонент Фронтбек кызы Жамал экономика илимдеринин кандидаты, “Мутакалим” аялдардын прогрессивдүү коомдук бирикмесинин төрайымы

1. Фронтбек кызы Жамал. Диверсификация как одна из форм конкурентоспособности и расширения экспорта товаров в 2013 году / Фронтбек кызы Жамал // Экономика. – 2014. – №5. – с. 99-103.

2. Фронтбек кызы Жамал. Развитие и расширения экспортного потенциала в Кыргызской Республике в 2014 году / Фронтбек кызы Жамал // Экономика. – 2014. – №4. – с.85-89.

13. Корутунду.


Диссертациялык изилдөө демилгелүү (инициативдик) болуу менен, иштин темасы Кыргызстандагы жалпы илимий жана мамлекеттик изилдөө программаларына шайкеш келет. Ошондой эле, бул иш 2013-2019-жылдардын мезгилине Кыргыз Республикасын туруктуу өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясы, 2025-жылга чейинки экономикалык өнүгүүнүн инновациялык модернизациясынын стратегиясы жана 2035-жылга чейинки экономикалык өнүгүүнүн инновациялык модернизациясынын концепциясы менен тыгыз байланышы бар.

Диссертациялык иш жалпысынан аяктады деп эсептелет, аныкталган сын-пикирлер жана кемчиликтер рекомендациялык мүнөзгө ээ жана диссертациялык изилдөөнүн илимий жана практикалык маанисин төмөндөтпөйт. Изилденген диссертациялык иш белгиленген талаптарга ылайык аткарылган, иште негиз болуп эреже катары кайсы гана мамлекет болбосун андагы системанын саясий, экономикалык жана социалдык жактан кескин өзгөрүшү, андагы өндүрүштүк-чарбалык байланыштардын бузулушу, такыр башкача жаңы шартка даярдыксыздык өндүрүштүн төмөндөшүнө, финансынын тартыштыгына жана башка негативдүү кубулуштар коштогон кыйынчылыктарга алып келет. Мына ушундай объективдүү себептер экономиканын башка тармактарындай эле суу чарбасын өткөөл мезгилдин алгачкы жылдарында эң татаал шартта иштөөгө алып келди. Мамлекет тарабынан болгон жардам, чет өлкөлүк инвестициялар жана башка суу чарба өндүрүшүндө болгон аракеттер плотина, суу сактагыч, насостук станцияларда жана башка курулмаларда, машина, механизм жана жабдуулардын иштешинде ар кандай бузулууларды, кырсыктарды болтурбай коюуга жардам берди. Ошол эле убакта суу пайдалануучу өндүрүш жана ведомстволордо акыркы жылдарда гана стабилдештирүү башталды. Мамлекеттин ичинде жана мамлекеттердин ортосунда экономика жана калктын жыргалчылыгы эске алынып, суу пайдалануу азыркы стандартка ылайыкташтырышып камсыз кылууга багыт алды.

Коомдук коргоого сунушталат.

14. Диссертациялык кеңештин эксперти, берилген документтерди карап чыгып, Кубанычбеков Э.К. Ош мамлекеттик университети жана Б.Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин алдындагы К 08.22.656га карата диссертациялык кеңешке “Тышкы экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн негизинде региондордун социалдык-экономикалык өнүгүү деңгээлин көтөрүү (Жалал-Абад облусунун материалында) деген темадагы Кубанычбеков Эрнест Кубанычбековичтин 08.00.05 – «Тармактык экономика» адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууга сунушталган кандидаттык диссертациясын эл алдында коргоого алууну сунуштайт.

Эксперт:



э.и.к., доцент Исраилов Т.М.

Диссертациялык кеңештин
окумуштуу катчысы, э.и.к.

Исманалиев К. И.

Кубанычбеков Эрнист Кубанычбековичтин “Тышкы экономикалык байланыштарды өнүктүрүүнүн негизинде региондордун социалдык-экономикалык өнүгүү деңгээлин көтөрүү (Жалал-Абад облусунун материалында) деген темада 08.00.05 – «Тармактык экономика» адистиги боюнча экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иши боюнча Ош мамлекеттик университетинин жана Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек Эл аралык университетинин алдындагы экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча К 08.22.656 диссертациялык кеңешинин эксперттик комиссиясынын мүчөсү, экономика илимдеринин кандидаты, доцент Исраилов Тимур Мурзабековичтин

КОРУТУНДУСУ

Изденүүчү Кубанычбеков Эрнист Кубанычбекович тарабынан даярдалган диссертацияны жана изденүүчүнүн жарык көргөн эмгектерин карап чыгып, төмөнкүдөй корутундуга келди:

1. Диссертациялык кеңешке диссертацияларды коргоого кабыл алууга укук берилген адистикке иштин дал келиши.

Экономика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн сунушталган диссертация диссертациялык кеңештин профилине туура келет.

Бул диссертациялык изилдөө Кыргызстандын тышкы экономикалык байланыштардын негизинде региондордун социалдык деңгээлин көтөрүү маселелери изилденген. Кыргызстандын экономикасын нормалдуу иштешин аныктаган эн негизги фактору - бул региондогу мамлекеттер менен тушунуктуу, тушумдуу кызматташуу жана кызыкчылыктардын балансын табууга таянган мамилелерди сактоону жана онуктурууну талап кылат, бул жагдай теманы тандоону аныктаган, ал толугу менен 08.00.05 – «Тармактык экономика» адистигинин паспортуна толук жооп берет.